

Элкарт жана Элкарт+¹¹ картасынын чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер¹
(бардык тарифтер кыргыз сомунда көрсөтүлгөн) (2025-жылдын 1-Ноябрдан тартып колдонула баштады)

№	Кызмат көрсөтүүнүн аталышы	Жеке адам/ Юридикалык жактар учун	Пенсионер картасы/ «Социалдык төлөөлөр» картасы	Эмгек акы долбоору ⁷	Элкарт алдын ала чыгарылган карталары (Instant) (Жеке адам/ Пенсионер картасы/ «Социалдык төлөөлөр» картасы/ Эмгек акы долбоору
1.	Стандарттык режимде карт чыгаруу жана карт эсебин ачуу (Бишкек шаары боюнча 7 жумуш күнү ичинде, региондор боюнча 10 жумуш күнү ичинде)	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз (заматта алуу)
2.	Бир жыл тейлөө үчүн комиссиялык төлөм	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
3.	Эки жана андан кийинки жылдарда тейлөө үчүн комиссиялык төлөм	210	Акысыз	210	210/Акысыз/210
4.	Картты дароо чыгаруу жана карт эсебин ачуу (2 жумуш күнү ичинде)	500	200	500	Колдонулбайт
5.	Азайтылбаган калдык (Карт эсебине акча каражаты алгач түшкөн учурда азайтылбаган калдык суммасы карт эсебинде блокировкаланат (тосмо коюлат). Бул суммадан карттын колдонуу мөөнөтү бүткөндө же карт эсеби жабылганда пайдаланууга болот. Азайтылбаган калдык кошумча картка карата да колдонулат)	350	0	0	Шарттарга ылайык
6.	Мөөнөтү бүткөндө карттарды кайрадан чыгаруу	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
7.	Карттарды жоготуп алганда, уурдатып жибергенде же алар жараксыз абалда калган шартта: - стандарттык режимде - дароо чыгарылып берилгенде	250 500	Пенсионер картасына акысыз ² 80 180	250 500	Шарттарга ылайык
8.	<u>Негизги/ кошумча карттарды өзгөчө дизайн менен чыгаруу</u> (15 жумуш күнү ичинде даярдалат)				
8.1.	Өзгөчө дизайндагы картты чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм (Өзгөчө дизайндагы картты чыгарууга буйрутма берүүдө азайтылбаган калдык колдонулат жана эки же андан кийинки жылдары жылдык тейлөө үчүн стандарттык дизайндагы карттар сыяктуу эле, колдонуудагы тарифтерге ылайык комиссиялык төлөм кармалат. Бир жылдык тейлөө үчүн комиссиялык төлөм колдонулбайт)	350	-	Келишимге ылайык	-
8.2.	Мөөнөтү бүткөндө өзгөчө дизайндагы негизги/кошумча карттарды кайрадан чыгаруу	250	-	Келишимге ылайык	Стандарттык карталардын тарифтери боюнча ⁹

8.3.	Өзгөчө дизайндагы негизги/кошумча карттарды жоготуп алганда, уурдатып жибергенде же жараксыз абалда калган шартта кайра чыгаруу	350	-	Келишимге ылайык	Стандарттык карталардын тарифтери боюнча ⁹
9.	Картты өнүмдүн/карт түрүнүн максаттуу багытынан башка каражаттар менен толуктоо үчүн (акысыз), касса (банкомат/терминал) аркылуу толуктоо учун комиссиялык төлөм	Колдонулбайт	0,3%	0,3%	Шарттарга ылайык
10.	10 000 сомго барабар жана андан жогору калдыкка эсептелген пайыздар	Жылына 3% ⁸	Жылына 3% ³	Жылына 3% ³	Шарттарга ылайык
KICB банкоматтары жана бөлүмдөрүндө					
11.	Банкоматтардан нак акча алуу (KICB банкоматтарында бир транзакция үчүн берилген нак акчанын максималдуу суммасы – 25000 сом)	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
11.1.	Кассалардан нак акча алуу	0,5%	Акысыз	Келишимге ылайык	Шарттарга ылайык
11.2.	Банктын кассаларынан АКШ доллары, евро, рубль жана Казак теңгеси менен накталай акча алуу	Банк тарабынан күн сайын бекитилет			
12.	Техникалык жана уруксат берилген овердрафттын эсебинен нак акча алуу	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
13.	Акча каражаттарын которуу (CARDEX) ⁴	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
14.	Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөө	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
Карт эсебинин абалы боюнча маалымат					
15.	Балансты сурап билүү	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
16.	Карт эсеби боюнча көчүрмө	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
17.	СМС – билдирүү (кызмат көрсөтүүнүн ар айлык наркы)	60	60	60	60
Башка банктардын жабуулар түйүнү аркылуу					
18.	Банкоматтардан жана кассалардан нак акча алуу	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
19.	Техникалык жана уруксат берилген овердрафттын эсебинен нак акча алуу	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
20.	Акча каражаттарын которуу (эгерде банк CARDEX туташкан болсо)	15	15	15	15
21.	Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөө	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
Карталык эсептин абалы боюнча маалымат					
22.	Балансты сурап билүү	5	5	5	5
23.	Карт эсеби боюнча көчүрмө	10	10	10	10
Картка бөгөт коюу (блокировкалоо)					
24.	Убактылуу бөгөт коюу	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
25.	Картка бөгөт коюуну алып салуу	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
26.	Картты жокко чыгаруу (картты жабуу)	Акысыз	Акысыз	Акысыз	Акысыз
Башка комиссиялык төлөмдөр					
27.	Башка банктардын жабууларында кармалып калган карттарын кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (банкоматта, нак акча берүү пункттарында же соода түйүндөрүндө) (карт кезектеги инкассациялоо учурунда)	150	150	150	150

	же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылып берилет)				
28.	Карттар КИСВнин Бишкек шаарындагы жабдууларында кармалып калган шартта аны бир күн ичинде дароо КИСВге кайтарып берүү	500	500	500	500
29.	Башка банктын жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операцияларга карата финансылык кине коюуларды кароого (Стандарттык мөөнөт 30 (отуз) күнгө чейин) ⁵	250	250	250	250
30.	КИСВнин банкоматтарында кармалып калган карттарды кайтарып берүү (5 (беш) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде) ⁵	100	100	100	100
31.	Өтүнүч каттарды кароого алуу, КИСВ банкоматтарында кармалып калган акчаны кайтарып берүү (5 (беш) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде) ⁷	100	100	100	100
32.	КИСВ банкоматынан фотоотчет чыгарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө) ⁵	100	100	100	100
33.	КИСВ банкоматынан башка банктардын кардарлары үчүн фотоотчет чыгарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө) ⁶	500	500	500	500

¹ Банк тарабынан кармалган бардык комиссиялык төлөмдөр 2% өлчөмүндө сатуу салыгын камтыйт.

² Бир жыл ичинде 2 жолудан көп эмес.

³ Пайыздар (жылдык) кандай болбосун оң калдыкка ай сайын эсептелет.

⁴ CARDEX – карттар аралык которуулар системасы

⁵ Өтүнүч кат Банкта каттодон өткөрүлгөн учурдан тартып.

⁶ Өтүнмөнү карап чыгуу үчүн төлөм арыз жалган болсо дагы, кандай гана учурда болбосо алынат.

⁷ Эмгек акы долбоорлорунун алкагында негнзги картаарга чы-гарылган кошумча картарлар учун жеке жактар учун тарифтер колдонулат.

⁸ Юридикалык жактар учун пайыздар (жылдык) эсептелбейт.

⁹ Озгочо дизайндагы алдын ала чыгарылган картаны (Instant) кайрадан чыгаруу стандарттык режимде, милдеттүү түрдө карт ээсинин аты-жөнүн көрсөтүү менен чыгарылат.

¹⁰ Эгерде картаны кармалып калган себеби банкоматтын техникалык катасы болсо, комиссия алынбайт.

¹¹ Жеке адамдар жана эмгек акы долбоорлору үчүн гана чыгарылгат.

КАРДАР ҮЧҮН

БАНК ҮЧҮН

Каражаттарды чыгымдоо боюнча стандарттык лимиттер:

Карт түрү	Күндөлүк лимиттер								1 (бир) операцияга лимит
	Банкоматта ишке ашырылган операция		Кассадан нак акча берүү		Интернет сатып алуулары ^{1;2}		Сатып алуулар		Акча которуулары жана коммуналдык кызматар
	Суммасы	Операциялар саны	Суммасы	Операциялар саны	Суммасы	Операциялар саны	Суммасы	Операциялар саны	Сумма
Элкарт/Элкарт+	75 000	5	80 000	5	50 000	5	80 000	10	50 000

-
1. Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн аралыктан төлөө, карттын көрсөтүлүшүн талап кылбастан эле төлөмдөрдүн бардык түрүн өзүндө камтыйт, б.а. мейманкана комплекстеринин кызмат көрсөтүүлөрүн факс аркылуу брондоо, телефон же почта аркылуу төлөө (MOTO: mail order/telephone order) ж.б.
 2. Интернет операцияларды же аралыктан төлөөнү ишке ашыруу опциясы бардык карттар үчүн жабык. Опцияны ачуу үчүн өтүнүч кат толтуруу талап кылынат же KICB мобилдик тиркеме аркылуу өз алдынча ачуу мүмкүнчүлүгү бар.

Элкарт/Элкарт+ карттарын толуктоо боюнча стандарттык лимиттер:

Карт түрү	Кундөлук лимиттери	
	Суммасы	Операцияларын саны
	АТМ/Банкомат	
Элкарт/Элкарт+ карттары, сом менен	685 000	10